

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2021-2030-ЖЫЛДАРГА КАРАТА МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫН ЖАНА ЖАШТАРДЫ ТАРБИЯЛОО КОНЦЕПЦИЯСЫ

“Эзелтен чечилбеген улуу талаш,
Канткенде Адам уулу адам болот”
Ч.Айтматов

Учурдагы абал

Учурда окуучуларды жана жаштарды тарбиялоонун абалы Кыргызстанда эле эмес, бүтүндөй дүйнө боюнча көйгөйлүү деп айтсак болот. Кайсы гана мамлекетти албайлы – Америкабы, Европабы, Азия мамлекеттериби, ал тургай, динге бекем берилген араб мамлекеттериби, баарында адистердин, окумуштуулардын жаштарды тарбиялоо жаатында абал начар деп конгуроо кагуусу жылдан жылга күчөп барат.

Демек, тарбия маселеси дүйнөлүк дөнгөлдөрдө кайра кароону талап кылууда.

Кыргызстанда бул жаатта кетип жаткан кемчиликтер

Биринчиден, коомдогу асылдыктардын, дөөлөттөрдүн (баалуулуктардын) өзгөрүүсү, алмашусу же баркын, наркын жоготуусу тарбияга абдан күчтүү таасир этүүдө.

Экинчиден, кийинки кезде күчтүү мамлекеттердин алсыз мамлекеттерге басым жасашы тарбия маселесин ангаж түртүүдө.

Үчүнчүдөн, айрым бир өлкөлөрдө эле эмес, дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттерде коррупциянын күчөшү тарбияны алсыздандырып салды. Коррупция күчтүү жерде чыныгы асылдык, дөөлөт болбойт, алар өзгөрүп кетет. Ошол эле учурда асылдык чабал же жок жерде тарбия өз нугунан чыгат.

Төртүнчүдөн, демократиянын шарданына жамынып, айрым асылдыктар дөөлөттөр туура эмес түшүндүрүлүп, колдонулуп калганын корүүгө болот. Маселен, бала ата-энени утуп, сыйламак турсун, ата-эне баладан көз каранды болуп калган учурлар бар.

Тарбиянын учурда ишке ашуусу

Тарбиялоо окуу предметтерди окутуп-үйретүү аркылуу ишке ашат. Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартында (2014), базистик окуу планында 7 билим берүү чөйрөсү боюнча окуу предметтер бар. Бала ошол предметтер боюнча билим, билгичтик, көндүмдердү, компетенттүүлүктөрдү өздөштүрүп жатып тарбияланат. Аны «таалим-тарбия» деп атасак туура болчудай, биринчи бөлүгү билим алуу болсо, экинчи бөлүгү тарбия болуп, алар тыгыз айкалышып турат.

Ар бир окуу предметтин тарбиялык дарамети абдан чоң. Карап көрөлүү: адабият, музика, көркөм өнөр, тилдер, тарых, адам жана коом, табият таануу, география, физика, биология, математика, дене тарбия ж.б.

Окуу предметтерге кошумча тарбиялык сааттар, класстан тышкаркы ишмердик, коомдук иш-чаалар бар.

Бул – реализациялануучу концепция. Анткени жайдак жерде тарбия пайда болбойт. Ал бир нерсе менен алектенүү, ишти өз алдынча, башкалар менен бирге аткаруу учурунда, эмгек процессинде калыптанат. Бирок, мындай мамиле иштебей жаткандыгын коомдогу тарбиянын абалы айкын көрсөтүп турат.

Эмне учүн мындай мамиле натыйжалуу болбой жатат?

Окуу предметтер боюнча жүктөм өтө көп. Жылдан жылга сааттардын саны кыскарғаны менен, мазмун, материалдын көлөмү дээрлик азайган жок. Анын үстүнө маалымат жылдан жылга тездик менен көбөйүүдө. Натыйжада мугалимдер предметти

окутуу учурунда анын тарбиялык жагына көнүл бурмак турсун, предметтин өзүндөгү материалдарды өткөнгө убактылары жетпей калууда.

Ашыкча кагаз иштери, түрдүү отчеттор мугалимдердин көп убактысын алыш, тарбиялык иштерге көнүл буруусуна убактысы, күчү калбайт.

Тарбиялык сааттарды, класстан тышкаркы иштерди, коомдук иш-чараларды уюштурганы үчүн класс жетекчиге төлөнө турган ақынын көлөмү өтө эле төмөн. Андыктан көп мугалимдер класс жетекчи болуудан качышат.

Болочок мугалимдерди даярдоодо тарбиялык иштерди жүргүзүүгө аз көнүл бурулат. Ошондуктан көптөгөн мугалимдер тарбиялык иштерди жүргүзүүнү жакшы биле беришпейт.

Тарбия маселесине мамлекет тарабынан да, коомчулук тарабынан да анчалык көнүл бурулбай калган.

Концепцияны кабыл алуунун зарылдыгы жана актуалдуулугу

XXI кылымдын башында педагогикалык теорияга жана практикага көптөгөн өзгөрүүлөр кирди. Коомдо саясий-экономикалык реформа журуп жатат, элдин социалдык абалы өзгөрдү. Мурдагы социалисттик идеологияга негизделген тарбия, тоталитардык башкаруу системасы актуалдуулугун жоготту. КМШ курамына киргөн өлкөлөр дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине кириүгө багытталган жаңы билим берүү системасын түзүү үчүн окутуунун жана тарбиялоонун жаңы формаларын, жаңыча мамилени, жаңы мазмунду, жаңы технологияны түзүүнүн жолдорун издең жатышат. Бул процесс билим берүү системасында олуттуу өзгөрүү менен ишке ашат. Компететтүүлүк парадигмасына негизделген тарбиялык сааттардын жаңы мазмуну түзүлүүдө, мурдагыдан башкача жүрүмтурум тартибине үйрөтүү керек экендигин коом түшүнүүдө. Азыр педагогика динамикалуу илимдердин бири болууда. Коомдо гумандаштыруу, гуманитарлаштыруу, демократиялаштыруу процесси жүрүп жатат.

Абийирдин кризиси экологиялык абалды начарлатууда, эл аралык саясий абал өзгөрүүдө. Жаштардын арасында кылмыштуулук өсүүдө, Физикалык, психикалык, сексуалдык зордук-зомбуулукка кабылган балдар арбыды. Коомдо материалдык асылдыктарга артыкчылык берилишинин, рухий дөөлөттөрө, тарбияга жеткиликтүү камкордук көрүлбөй калышынын кесепетинен окуучулардын рухий жактан чабал, психикалык жана физикалык жактан сыркоо болушуна өбелгө түзүлдү. Мектептерде балдарды тарбиялоо жыл сайын оор болуп баратат. Айрым үй-бүлөлөр баланын материалдык көйгөйлөрүн чечүү менен чектелип, таалим-тарбия маселесин мектепке жүктөп көюштү.

Тарбия боюнча мектеп менен үй-бүлөнүн кызматташтыгы мурдагыдай болбой калды. Миграциялап жүргөн ата-энелер көбөйгөндүктөн, кароосуз калган балдардын саны ёсту. Дүйнө жүзүнде глобалдуу маселелер көбөйүп, адептик-рухий кризистин масштабы көнөйди. Бул жагдайлар жана коомдогу ырайымсыз атаандаштык окуучулардын жана жаштардын агрессивдүүлүгүн жогорулатууда. Акыркы жылдарда билим берүү системасы мурда бир нече он жылдыкта болуп көрбөйндей өзгөрүүгө дуушар болду. Советтик доордон азыркы мезгилге чейинки концептуалдык, ченемдик документтерде баланын дилинин, рухунун, написинин табияты жеткиликтүү изилденбей, мектептеги тарбиялык иштердин ролу формалдуу айтылып, бирок билим берүүчү уюмдарда ал практикалык жактан толук кандуу ишке ашпай келатат.

Өсүп келе жаткан муундун адептик, рухий тарбиясы педагогикалык процессте өтө маанилүү маселе болуп эсептелет, ал – билим берүү системасынын олуттуу милдеттеринин бири. Азыркы мезгилде дүйнө жүзүнде бул тарбияларга өзгөчө көнүл бөлүнүп жатат. Ошондуктан бардык гуманитардык предметтердин мазмунунда адептик, рухий тарбияга көп көнүл бөлүнүүдө. Педагогдордун жана окумуштуулардын таалим-тарбия боюнча аракетин жандандыруу – азыркы учурдун талабы.

Коомдогу өзгөрүүгө, жаны турмушка ылайыкташа албай жаткан окуучулар стресске кабылып жаткандастын, педагогикалык көмөк көрсөтүү зарыл. Окуучулар класс жетекчинин, соцпедагогдун, психологдун жардамына мурдагыдан көбүрөөк муктаж болууда. КРнын мектептеринде тарбиялык иштердин максаты, мазмуну, технологиясы ички жана тышкы өзгөрүүгө жараша динамикалуу болушу максатка ылайык.

Мындай шартта тарбиялык иштерди мезгилдин талабына ылайык уюштуруу, окуучуларды туура ой жүгүртүүгө үйрөтүү, алардын келечектеги багытын, статусун аныкташина, турмуштан ордун табышына өбөлгө болот. Мамлекеттин эртенки кубаттуулугу мугалимдин бүгүнкү эмгегинен, еспүрүмдердүн эмгекке, адептуулуккө, ыймандуулукка ж.б. тарбиялангандыгынан көз каранды, о.э. интеллектуалдык дараметинин жогорулугу, дүйнө таанымынын (кругозорунун) кенендиги, чыгармачыл, масштабдуу, стратегиялык ой жүгүртүүгө жөндөмдүүлүгү, өз көйгөйлөрүн ж.б. маселелерди чечүүгө үйретүлгөндүгү, тартиптүүлүгү маанилүү.

Башкалар менен өз ара мамиле түзүү, кызматташа билүү дүйнөдө өзгөчө маанилүү болууда. "Талап кылынган квалификациялардын көп түрдүүлүгүндөгү тенденциялар" аттуу АКШда дүйнө боюнча изилдөө жүргүзүлгөн. Анда кайсы мезгилде кайсы көндүмдөр маанилүү болуп жаткандыгы аныкталган. Акыркы кезде инсан аралык мамиле биринчи орунга чыкты. Демек, тарбия процессинде башкалар менен мамиле түзүүгө өзгөчө көнүл бурулуусу шарт.

Еспүрүмдердүн аң-сезиминин өсүшүнүн (өспөй калышынын) деңгээли, адептикухий, психикалык абалы класстык жана класстан тышкаркы иштердин мазмунунун, технологиялардын оптималдуу тандалышынан, тарбиялык иштерди системалуу (стихиялуу) уюштуруудан, педагогдун компетенттүүлүгүнөн көз каранды. Коомдун стабилдүүлүгү, өсүшү же коомдун регресс жолуна түшүшү мектептин тарбиялык иштерге көнүл бөлүшүне же жеткиликтүү көнүл бөлбөй калышы менен түздөн-түз байланыштуу.

Мурдагы асылдыктар системасы наркын жоготуп, жаны дөөлөттөр (баалуулуктар) системасы кириүүдө. Окуучулар жаны асылдыктар, дөөлөттөр системасын өздөштүрүүде кыйналып чоңоюп жатышат. Мурда колдонулуп келген методикалык колдонмолов бүгүнкү күндүн талабына жооп бербей, эскирип калды. Жогоруда көрсөтүлгөн өзгөрүүлөргө карата мугалимдер жардамга муктаж.

Андан сырткары, мурда колдонулуп келген тарбия концепциясынын мөөнөтү аяктаган. Концепциянын актуалдуулугу мына ушуулар менен түшүндүрүлөт.

Таалим-тарбиянын методологиялык негизи

Таалим-тарбиянын методологиялык негизин аныктоодо Ата Мекендик жана дүйнөлүк билим берүү мейкиндигиндеги илимдин бүгүнкү күндөгү жетишкендиктери, түрдүү мамлекеттердин тарбия концепциялары, элдик жана жалпы адамзаттык рухий дөөлөттөр, асылдыктар, "Манас" эпосу баштаган маданий мурастар, мамлекеттин билим берүү жана тарбиялоо жаатындагы мыйзамдары жетекчиликке алынды.

Тарбиялоонун негизги принциптери

- ар бир баланын (социалдык, психикалык, физиологиялык ж.б.) абалын, шыгын, курактык, жыныстык өзгөчөлүгүн эске алуу менен жеңилден татаалды карай етүү;
- ар бир баланы активдуулуккө, маселе чечүүгө жана жүрүм-туруму, аракети үчүн жоопкерчиликтүүлүк;
- ачыктык, тактык, чынчылдык, адилеттүүлүк ж.б камсыз кылуу менен, ар кимдин мүмкүнчүлүгүнө, деңгээлине, кызыкчылыгына жараша аракеттенүү;
- таалим-тарбия процессинин мазмунунда илимийлүүлүк, идеялуулук, системалуулук, ырааттуулук жана уланмалуулуктун болушу;

- окуучунун көз карашын, бөтөнчөлүгүн, максат-багытын, пендечилигин сыйлоо, гумандуулук мамиле;
- башка көз караштагы, ишенимдеги, ынанымдагы окуучуларга сабырдуулук, толеранттуулук;
- таалим-тарбияны уюштурууда демократиялык принциптин сакталышы, баланын укугунун корголушу, демилгелүүлүк, жигердүүлүк, өз милдеттерин билүү, өзүнө талап коё билүү, өзүн таануу, естүрүү жана өз алдынчалуулук;
- элдин менталитетин эске алып, элдик педагогиканын көөнөрбөс мурастарына, этномаданиятина негизделиши;
- тарбиянын жалпы адамзаттын ыймандык деөлөттөрүнө багытталышы;
- элдин маданий, тарыхый, аймактык бетенчөлүктөрүн эске алууга негизделген маданий нарктуулук.

Талаптары: Сабактарда баланын ақылын, жан дүйнөсүн терс, ой-эмоциядан коргоп, он, позитивдүү, ойлондуруучу, шыктандыруучу маалыматтарды берүү. Илимий-методикалык жаңылыктарды, инновациялык технологияны кенен пайдалануу менен, иш-чаалар стандарттуу эмес, чыгармачыл, оригиналдуу болуп, окуучулардын атуулдук, жаарандык, адептик аң-сезимине таасир этүү. Окуучуларга элдик жана жалпы адамзаттык деөлөттөрдү, маданиятты жеткирүү, аларга карата толеранттуулук, өз улутунун асылдыктарын, маданиятын, тилин урматтап сүйүү, деөлөттергө, асылдыктарга карата окуучунун өзүнүн жеке позициясынын болушу. Окуучуларды социалдашууга багыттоо жана коом тарабынан кабыл алынган өзүн алыш жүрүү эрежелерин өздөштүрүүсү. Билим берүүчү үүмдөрдөр окуучуларды жазалоочу мекеме эмес, ал окуучунун дилинде (психикасында) же рухий жактан дарты болсо, ага даба табуучу, кейгөйү болсо, көмек көрсөтүүчү, аларды өнүктүрүүчү үүм болушу.

Тарбиялоонун максаты: коомдогу социалдык, саясий, экономикалык ж.б. өзгөрүүлөргө женил ыңгайлашууга шыктуу, маселе чечүүгө, ишин жакшы аткарууга жөндөмдүү, укуктук, демократиялык мамлекеттин ыймандуу, маданияттуу атуулдарын тарбиялоо.

Милдеттери:


1. турмуштун ар кандай шартында социалдык, саясий, экономикалык ж.б. маселелерди чече билген, жамааттар, адамдар менен кызматташып кетүүгө жөндөмдүү, ыймандуу, маданияттуу, өзүн тааныган, естүргөн бүтүрүүчүлөрдүн чыгышына шарт түзүү;
2. ата-энелердин педагогикалык сабатын, педагогдордун, психологдордун кесипкөйлүгүн, жоопкерчилигин жогорулатуу;
3. тарбиялык иштердин натыйжалуулугун арттыруу.

Алдыдагы кадамдар жана жаңы концепциянын өзгөчөлүктөрү

1. Ал буга чейинки тарбиялоо концепцияларын, алардын күчтүү жана алсыз жактарын, канчалык деңгээлде ишке ашкандыгын, кайсы бөлүктөрү толук же жарым-жартылай ишке аштай калгандыгын, анын себептерин талдоо менен даярдалышы;
2. Жаңы концепциянын кыска, так жана түшүнүктүү жазылышы;
3. Концепциянын конкреттуу жана иштеп кете турган болушу;
4. Баланын кызыкчылыктарынын, анын дараметин ачуунун, шайкеш өнүккөн инсан катары калыптануусунун концепциянын борборунда туроосу;
5. Жаштарды тарбиялоо жаатындагы мамлекеттик саясаттын концепцияда так чагылдырылышы;
6. Концепцияны кенири коомчулук менен талкуулоо жана бул жаатта маалыматтык кампанияларды откөрүү;

- Концепцияны ишке ашырууга бардык тарараптардын (мектеп жамааты, ата-энелер, жаштардын өздөрү, коомчулук, активисттер, билим берүүнү башкаруу органдары, жергилиттүү жана борбордук бийликтүү ж.б.) катышуусу;
- Улуттук жана жалпы адамзаттык асылдыктардын карым-катышынын так чагылдырылышы.

Концепциянын мазмуну жана түзүмү



- Чийменин өзөгүндө бала, анын кызыкчылыктары, мүмкүнчүлүктөрү болот. Мында өзүн таанууга, өзүн тарбиялоого өзгөчө көнүл бурулат. Жаштарды тарбиялоодо кургак акыл айткандан качып, баланын өзү тарбиялоо процессине активдүү катышуусу абдан маанилүү. Авторитардык башкаруу стилден, кысуу-чектөөлөрдөн куттуууга, эркин ой жүгүртүүгө, ыктыярдуу кызматташууга, өзү тандаган милдетти аткарууга, эркин тарбияга мүмкүндүк берүү.
- Аны курчап тургандар же инсан аралык мамиле:
 - ✓ достору
 - ✓ чөйрө
 - ✓ ата-энеси, үй-бүлөсү
 - ✓ билим берүү уому (бала бакча, мектеп, ЖОЖ ж.б.)
 - ✓ интернет ресурстары
- Улуттук жана жалпы адамзаттык асылдыктардын өз ара катышы. Албетте тарбиялоо процессинде улуттук да, жалпы адамзаттык да асылдыктар эске алышы зарыл. Улуттук асылдыктар тарбиялоонун пайдубалын түзөт. Ал жалпы адамзаттык асылдыктар аны менен айкалышын турушу керек.

Тарбиялык иш-аракеттер төмөнкүдөй багыттарда жүргүзүлөт:

- Өзүн-өзү тарбиялоо.** Баланын дараметин ачууда өзүн тарбиялоо жана өзүн таануу, өзүнүн акыл-эсин, жан дүйнөсүн өстүрүү, үзгүлтүксүз тарбиялануу көндүмү өзгөчө ролду ойнайт. Өз алдынча башкарууга көнүл белүү: мектептик, класстык, жамааттык орган, комитет, активисттердин көнешин түзүү ж.б.

1. Акыл-э тарбиясы. Илимдердин негизин, дүйнөнүн илимий картинасын өздөштүрүүсүнө, табигатты, коомду, элдерди, адамды, өзүн таанууга ж.б. акыл ийкемдүүлүгүнө камкордук көрүү.

1.1. Интеллектуалдык өсүп-өнүгүүгө тарбиялоо. Диагноздоо, шыгын, жөндөмүн, мүмкүнчүлүгүн аныктоо, консультация, рационалдуу, иррационалдуу ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө предметтик мугалимдер, психолог менен кызматташып, интеллектуалдык, интуитивдик өнүгүүсүн көзөмөлдөө, коррекциялык иштер, конкурстар, интеллектуалдык марафон, конференция, изилдөө иштери, дүйнө таанымын көңейтүүчү факультатив, атайын курстар ж.б.

1.1.2. Өзүн өзү таануу. Баланын рухий өнүгүшүнүн зарыл белүгү. Өзүн таануу (тест, анкета менен иштөө, шыгын, жөндөмүн, мүмкүнчүлүгүн ж.б. аныктоо), өзүн баалоо, өз алдынча иштөө, өзүн тартипке салуу, өзүн шыктандыруу, көзөмөлдөө, өнүктүрүү, башкаруу ж.б.

1.1.3. Ден-соолугуна кам көрүүгө үйрөнүү. Дене-тарбия, спорт менен байланышкан мекемелер менен кызматташуу, конкурс, мелдеш, спартакиада, олимпиадага катышуу, спорт жаңылыктары, туризм, экспедиция, гигиенанын

эрежелери, туура тамактануу, режим, коопсуз жана сергек жашоо ченемдерине назар салуу ж.б.

1.1.4. Терс жүрүм-турумдарга, адаттарга сынчыл кароого үйрөнүү. Айтылган, жарыяланган маалыматтардын баарына эле сокур ишене бербестен, маалыматты талдай алуусу.

1.2. Жан дүйнө тарбиясы

1.2.1. Эстетикалык тарбия. Адабият, маданий баалуулуктар, искусство каражаттары аркылуу окуучулардын эмоционалдык дүйнөсүнө оң таасир этүү, өздүк көркөм чыгармачылык, эмгек эстетикасы, турмуштук эстетика, жүрүм-турум эстетикасы ж.б.

1.2.2. Рухий тарбия. Дүйнөлүк классикалык, Ата Мекендик адабияттарды, илимий китептерди, журналдарды окуу, үй-бүлөлүк, элдик маданий баалуулуктар, элдик рухий, тарыхый мурастар менен таанышуу, илимий-популярдуу документалдык фильмдерди көрүү ж.б.

1.2.3. Адептик тарбия. Адептик нормалар, эрежелер, мораль, этикалык түшүнүктөр, элдик салттар, көрүнүктүү адамдардын адеби, мектепте, коомдук жерлерде, үйдө өзүн алыш жүрүү адеби, калыстык, чынчылдык, адилеттүүлүк, намыстуулук ж.б.

1.2.4. Ыйман тарбиясы. Дүйнөнүн конфессиялык картинасы жөнүндө маалымат берүү. Ыймандуулук бул – ата-энени урматтоо, муундардын, туугандардын, жакындардын ынтымагын бекемдөө, жетим-жесирлерге кайрымдуулук, арам оокаттан арылуу, адаптациянын көрүнүктөрү, адеби көрүнүктөр, элдин этномаданий салтын, динин сыйлоо ж.б. Адептик-рухий кризистен чыгуунун туура жолу – ыймандуу коом жана үй-бүлөлөрдү түзүү. Рухий бөтөнчөлүк ынтымакты ыдыратат. Ынтымагы жок коомдун, үй-бүленүн ийгилиги болборт. Экстремисттик, деструктивдик, радикалдык ж.б. күчтөрден, ксенофобиядан, дискриминациядан ж.б. тескери жолдордон балдарды коргоо жолу – ыймандык тарбия. Салттуу диний коом менен кызматташуу.

1.2.5. Напси тарбиясы. Напси бул – адамдын улам өзгөрүлүп турган каалоолору, кумардануусу, өзүмчүлдүк, амбиция, ичи тардык, көрө албастык, ач көздүк ж.б. терс сапаттар. Коомдун өнүгүшүнө терс таасир этүүчү күчтөр – коррупция, трайбализм, паракорчуулук, криминал. Балдардын аң-сезимине терс таасир этүүчү: компьютердик (телефондогу) бүлдүрүү, жардыруу, адам өлтүрүү, өрттөө сыйктуу программалар, кумар оюндары, сыйналгыдағы, кинодогу, ЖМКдагы терс сюжеттер, жаман адаттардан ж.б. арылууга багыт алуу. Булар – напси тарбиясына жеткиликтүү көнүл бөлүнбөй калуунун натыйжасы. Напсини тыюу менен адам рухий женишке жетишүүгө багыт алат.

1.3. Үзгүлтүкесүз тарбиялануу көндүмү. Тарбия процесси бөлүк-бөлүк менен ишке ашпастан, ал үзгүлтүкесүз ишке ашышы, баланын дайыма жарандык жана коомдук активдуулугун көрсөтүүсү абдан маанилүү.

- 2) Үй-бүлөлүк тарбия. Тарбия үй-бүлөдөн башталат. Үй-бүлө – баланын өмүрүндөгү негиздүү фундамент, турмушка даярдоочу баштапкы аянтча, таалим-тарбия берүүчү институт. Үй-бүлө бекем болсо, балдары ийгиликке жетишет. Үй-бүлөлөр бакубат (абийирдүү, ынтымактуу ж.б.) болсо, мамлекет кубаттуу болот. Акыркы мезгилде үй-бүлөлүк мамилелер начарлап, ажырашуулар арбыды. Девианттуу (адептик нормадан четтеген), антисоциалдык, аддиктивдүү (баңги, токсикоман), антогонисттик (карама-каршы), нарцисттик (өз концепциясы бар), деликвенттүү (укуктук нормадан четтеген) жүрүм-турумдагы балдар, социалдык жетимдер (ата-энеси тириүү), никесиз төрөлгөн, жетимдер үйүнө калтырылган балдар ж.б. көбөйдү. Үй-

бүлөгө байланышпаган кылмышка Караганда үй-бүлөлүк чыр-чатактактан чыккан кылмыш көбүрөөк болууда. Балдар көбүнчө үй-бүлөлүк зордук-зомбуулукка кабылууда.

Бул маселелерди чечүү үчүн төмөнкүлөргө көнүл бөлүү керек:

- үй-бүлө менен билим берүүчү уюмдардын кызматташтыгын чындоо;
- кыздар тарбиясын күчтөтүү максатында, уулдардын жигит катары калыптануусуна жардам берүү үчүн атанын, эненин ролун бекемдеген ата-энелер мектебин уюштуруу;
- кыздарды келечекте үй-бүлөнүн куту, жигиттин сүйүктүү жары, үйдүн ыймандуу бүлөсү, баланын мээримдүү энеси болууга даярдоо, кыздар тарбиясына көнүл бөлүү;
- эркек балдардын атуулдук аң-сезимин жогорулатып, жигиттик нарктуулугун жөнгө салуу менен, эркектин, атанын, күйөөнүн милдетин түшүндүрүү, үй-бүлөнү бекемдөө;
- баланын тарбияланышында энелердин ролуна басым жасап, чон-ата, чон-энелерди, ардагер-интеллигенцияны, социумду ж.б. коомдорду тарбиялык процесске кызыктыруу, алардын педагогикалык сабатын жогорулатууга көнүл бөлүү менен, аймактарды өнүктүрүүгө салым кошуу.

3) Башкалар менен мамиле түзө билүү.

3.1. Мамиле түзүүгө үйрөнүү. Ата-эне, кошуна, тууган-урук, улуу-кичүү, классшастар, достор ж.б. менен мамиле түзүү боюнча консультация, эл менен мамиле түзүүнүн роли боюнча тарыхый фактыларга кайрылуу, Чыгыш, Батыш элдеринин мамиле түзүү өзгөчөлүктөрү, улуу муундагылардын тажрыйбасы менен тааныштыруу, интерактивдүү оюндар, тренингдер ж.б.

3.2. Толеранттуулукка карата тарбия. Башка улуттагы, этномаданий чейрөдөгү, расадагы, диний ишенимдеги, кез караштагы, ынанымдагы ж.б. адамдарга карата сабырдуулукка тарбиялоо.

3.3. Башкаларга камкордук көрүүгө, жан тартууга үйрөнүү жана аяр мамилөгө муктаждарга кам көрүү. Психо-соматикалык жактан оорукчал балдарга психогигиенага көнүл бөлүү, нерв системасын психотравмадан коргоо (ызы-чуу, кыйкырык аралашкан оюндарга катыштырбоо, тынч оюндарга, ишке кызыктыруу) ж.б.

4) Эл-жерди сүйүүгө, мекенчилдикке тарбиялануу. Ата-журтту, элин, жерин сүйүү. Ата Мекенди коргоо, ага кызмат етөө, аскердик-патриотизм, согуштун зияндуулугу, улуттардын ынтымагы ж.б.

5) Жарандык аң-сезимди калыптандыруу жана укуктук тарбия. Жарандын жогорку инсандык баалуулугу – Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүн чындоо. Мамлекеттик символдорду, конституциялык мыйзамдарды урматтоо, жарандык жоопкерчилик, эгемендиктин мааниси. Укуктук нормалар, жаза, коомго, адамга, мамлекетке карата туура алакамамиле түзүү жөнүндө укуктук билим, мыйзамды сыйлоо, кылмышты жана гендердик терс көрүнүштөрдү жоюу ж.б.

5.1. Экологиялык тарбия. Абанын, суунун, табияттын тазалыгы менен адамдын ден соолугунун байланышы. Жери тазаның – дени таза. Мектепти, айылды, шаарды жашылданышуу, жаратылышка аяр мамиле. Азыркы мезгилдеги дүйнөлүк экологиянын абалы ж.б.

5.2. Экономикалык тарбия. Элдин чарбачыл-экономикалык ишмердигинин түрлөрү. Каржылык сабаттуулук. Материалдык баалуулуктарды өндүрүү жана үнөмчүлдүк. Ысырапкерчиликтин кесепети ж.б.

- 5.3. Эмгекке тарбиялануу. Элдин эмгек маданияты. Жекече, жамааттык чарбачыл эмгек. Адамзаттын көп кылымдан топтогон тажрыйбасынын негизин өздөштүрүү, системаланган эмгек майданында өз ордун аныктоо. Коомдук пайдалуу эмгек. Өзүн тейлөө, тазалык, тартип, акыл жана күч эмгеги, үй-бүлөлүк, мектептеги эмгек (спорт аяналарды кабинеттерди тазалоо, окуу колдонмоловорду ондоо ж.б.).
- 5.4. Жыныстык тарбия. Кыздардын (балдардын) курактык психофизиологиялык өзгөрүшүү, медициналык кызматкер, психолог менен бирдикте кыздарга (балдарга) консультация ж.б. Пакизалыктын, тазалыктын мааниси. Сексуалдык эркиндиктиң натыйжасы – СПИД, венерологиялык дарттар, никесиз төрөлгөн балдар, аборт жана тагдырга балта чабуу. Аморалдык жүрүм-турумду тыюуга карата иш-аракеттер ж.б.
- 5.5. Кесипти сүйүгө тарбиялануу. XXI кылымдагы кесипкөйлөргө коюлуучу талаптар, жаңы кесиптер менен тааныштыруу. Илимий, техникалык, технологиялык жаңылыктар. “Кесиптик бурч” чыгаруу, өндүрүшкө, чарбаларга экспурсия, кесипти туура тандоонун маанисин түшүнүү ж.б.
- 5.6. Саясий сабаттуулук тарбиялануу. Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн, континенттердин, мамлекетибиздин саясий жаңылыктары, жаңы тенденциялар ж.б. менен таанышшуу.

Концепцияны ишке ашыруу үчүн өзгөчө конүл бура турган шарттар

Билим берүүчү уюмдарда инсанга багыттап окутуп-тарбиялоо

Ар бир бала – башкалардан айырмаланган, кайталанбаган өзгөчө дүйнө. Мурда балага объект сыйктуу мамиле кылып, “билимдүү, адептүү, маданияттуу адамды калыптандыруу” актуалдуу болгон. Натыйжада адам-робот, адам-машина, баалуулугу жок адам, адам-бурама ж.б. жаралды. Өзүнүн шыгын ишке ашыра албай калгандар жашоого нааразы болуп, кубанычтан ажырап, коомдун айрым бөлүгү деградацияланууда. Бул жолдун натыйжасыздыгы аныкталды.

Азыр бала – субъект, анын жүрөгү эмнени эңсейт, абалы, тилеги, максаты кандай, эмнеге шыктуу, ақылы кандай жолду аныктайт? Педагогдун милдети – аны жогорку максатка жетүүгө шыктандыруу. Анын оюна, тилек-мүдөөсүнө, (жакши, жаман) ниетине жараша бактылуу же бактысыз тагдырга келерин түшүндүрүү. Ою, эмоциялары позитивдүү болсо, дүйнө кызыктуу, бай, бала бактылуу болорун, негативдүү ойлор, эмоциялар аркылуу эч ким бактылуу болбостугун түшүнүүгө көмөк көрсөтүү. Позитивдүү ойлор, эмоциялар ден-соолукка пайдалуу, негативдүүсү зыяндуулугун жеткирип, психикалык кесептөрдөрди алдын ала эскертуү.

Азыркы мезгилде компетенттүүлүк мамилөгө өтүү актуалдуу болууда. Мурда окуучулардын билимин, билгичтегин, көндүмүн калыптандыруу, ақылын, интеллектин, логикасын ж.б. өнүктүрүү маанилүү болуп келген. Азыр өзүнө керектүү маалыматты таба билген, өзүн тарбиялап, өнүктүрө алган, өзүн тааныган, маселелерди чечүүгө шыктуу, сырткы жана ички саясатты туура баалаган, дүйнөнүн өзгөрүшүнө карата ишин адекваттуу өзгөртө алган гармониялуу адам жана бир кесиптин эсси болушу керек.

Окутуп-тарбиялоочу жагымдуу чойрөлорду түзүү

Дүйнө күн санап өзгөрүүдө. Биздин балдарга өтө татаал маселелерди чечүү милдети жүктөлөт. Ошондуктан алар дүйнөдөгү илимий, техникалык, технологиялык жаңылыктар, тенденциялар менен таанышып, дүйнөдөгү саясатты, тилдерди, маданияттарды, философиялык багыттарды билиши маанилүү. Дүйнө элдеринин саясатын, мүдөө-тилегин, ойломун балдарга жеткирүү максатка ылайык. Дүйнө – адамдардын ниетинин, каалоо-тилегинин, ойлорунун жаңырыгы сыйктуу. Кыргыз эли ыйманы ыйык, ою бийик, рухий дүйнөсү бай калк болгонун унутпай, дүйнөлүк “көчтөн” артта калбай, жалпы адамзаттын